

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ

2023-жылдын 30-сентябрь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	30.09.2023	30.09.2022	31.12.2022
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	4 556 374	2 253 676	3 695 391
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	4 586 747	3 880 559	6 097 432
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	16 670 538	15 192 102	15 676 771
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы депозиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(104 240)	(21 147)	(73 791)
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер, нетто	16 566 298	15 170 955	15 602 980
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар	4 489 650	2 805 820	1 390 564
Кайтарым "РЕПО" бүтүмдөрү боюнча дебитордук карыз	-	-	-
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер	291 379	229 931	195 542
Финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(10 528)	(4 599)	(3 911)
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер, нетто	280 851	225 332	191 632
Кардарларга берилген кредиттер	19 769 779	15 121 411	16 425 695
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(1 762 914)	(1 382 079)	(1 861 320)
Кардарларга берилген кредиттер, нетто	18 006 865	13 739 332	14 564 375
Негизги каражаттар	1 589 400	1 097 268	1 314 060
Материалдык эмес активдер	276 055	215 333	242 150
Туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу	166 422	150 425	160 737
Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу, нетто	561 590	381 125	434 039
Башка активдер	2 567 880	1 285 511	2 550 350
Жыйынтыгында, активдер	53 648 131	41 205 337	46 243 710
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	630 726	655 296	1 340 439
Кардарлардын эсептери жана депозиттери	34 881 931	26 536 725	31 376 770
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана алардан алынган кредиттер	3 089 248	2 533 266	1 606 605
Улуттук банктан алынган кредиттер	-	-	-
Башка тартылган каражаттар	3 644 089	2 713 902	2 443 221
Субординацияланган карыз	97 408	84 683	97 277
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	143 061	154 068	151 136
Төлөөгө каралган пайдадан салык	70 459	54 120	-
Башка милдеттенмелер	2 164 237	1 443 210	1 988 726
Жыйынтыгында, милдеттенмелер	44 721 158	34 175 270	39 004 175
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	2 040 330	1 403 201	1 499 400
Номиналдан үстөк салынган капитал	43 911	39 691	42 412
Бөлүштүрүлбөгөн пайда жана башка камдар	5 411 314	4 529 570	4 840 104
Өтүп жаткан жылдын пайдасы	1 431 418	1 057 605	857 619
Жыйынтыгында, капитал	8 926 973	7 030 067	7 239 535
Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал	53 648 131	41 205 337	46 243 710

Башкы бухгалтер

Финансылык иш башынын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Ариф М. Али



"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2023-жылдын 30-сентябрь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	30.09.2023	30.09.2022
Пайыздык кирешелер	3 049 853	1 967 513
Пайыздык чыгашалар	(1 137 395)	(785 978)
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам чыгымдарга чейинки таза пайыздык киреше	1 912 458	1 181 536
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам келип чыккан чыгымдар	41 251	217 230
Таза пайыздык кирешелер	1 953 708	1 398 766
Алынган комиссиялык төлөмдөр	895 464	533 656
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(522 815)	(286 180)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза пайда	902 892	750 673
Туундуу финансылык мекемелерден түшкөн киреше (чыгым)	4 829	4 590
Ассоциацияланган компаниялардан түшкөн киреше (чыгым)	141 047	83 709
Башка кирешелер	17 702	33 210
Башка операциялар боюнча баанын түшүүсүнөн чыгым	(144 836)	(135 229)
Пайыздык эмес таза кирешелер	1 294 283	984 430
Пайда салыгынан тышкары салыктар боюнча кам	-	-
Операциялык кирешелер	3 247 992	2 383 196
Операциялык чыгашалар	(1 650 773)	(1 201 765)
Операциялык иштен түшкөн пайда	1 597 218	1 181 430
Башка операциялык эмес кирешелер жана чыгашалар	-	-
Салык алууга чейинки пайда	1 597 218	1 181 430
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(165 801)	(123 825)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда (келип чыккан чыгым)	1 431 418	1 057 605
Башка чогуу алгандагы киреше	-	-
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше	1 431 418	1 057 605

Башкы бухгалтер

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагасы



Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Ариф М. Али

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР
2023-жылдын 30-сентябрь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдердин белгиленген мааниси	Ченемдердин айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20%дан ашпаган чекте	8,5%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15%дан ашпаган чекте	0,1%
Банк менен байланыштуу болбогон банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30%дан ашпаган чекте	2,8%
Банк менен байланыштуу банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15%дан ашпаган чекте	9,6%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	кеминде 12.5%	23,3%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	кеминде 7.5%	19,7%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	кеминде 6%	19,7%
Лeverаж (K2.4)	кеминде 6%	11,5%
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	кеминде 45%	76,2%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	кеминде 29%	25,4%

Башкы бухгалтер

Финансылык иш башкаруучу жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Ариф М. Али



ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2023 года (включительно)


Единица измерения: тыс. сом

	30.09.2023	30.09.2022	31.12.2022
АКТИВЫ			
Денежные средства	4 556 374	2 253 676	3 695 391
Счета и депозиты в Национальном банке Кыргызской Республики	4 586 747	3 880 559	6 097 432
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	16 670 538	15 192 102	15 676 771
Резерв под обесценение по депозитам в банках и других финансовых институтах	(104 240)	(21 147)	(73 791)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах, нетто	16 566 298	15 170 955	15 602 980
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4 489 650	2 805 820	1 390 564
Дебиторская задолженность по сделкам обратного «РЕПО»	-	-	-
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям	291 379	229 931	195 542
Резерв под обесценение по кредитам финансово-кредитным учреждениям	(10 528)	(4 599)	(3 911)
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям, нетто	280 851	225 332	191 632
Кредиты, выданные клиентам	19 769 779	15 121 411	16 425 695
Резерв под обесценение по кредитам, предоставленным клиентам	(1 762 914)	(1 382 079)	(1 861 320)
Кредиты, выданные клиентам, нетто	18 006 865	13 739 332	14 564 375
Основные средства	1 589 400	1 097 268	1 314 060
Нематериальные активы	276 055	215 333	242 150
Инвестиции и финансовое участие в дочерних финансовых учреждениях	166 422	150 425	160 737
Инвестиции и финансовое участие в ассоциированных нефинансовых учреждениях, нетто	561 590	381 125	434 039
Прочие активы	2 567 880	1 285 511	2 550 350
Итого активы	53 648 131	41 205 337	46 243 710
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета и депозиты банков и финансово-кредитных учреждений	630 726	655 296	1 340 439
Счета и депозиты клиентов	34 881 931	26 536 725	31 376 770
Счета и кредиты органов Правительства КР и местных органов власти	3 089 248	2 533 266	1 606 605
Кредиты, полученные от НБКР	-	-	-
Прочие привлеченные средства	3 644 089	2 713 902	2 443 221
Субординированный долг	97 408	84 683	97 277
Облигации, выпущенные банком	143 061	154 068	151 136
Налог на прибыль к оплате	70 459	54 120	-
Прочие обязательства	2 164 237	1 443 210	1 988 726
Итого обязательства	44 721 158	34 175 270	39 004 175
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	2 040 330	1 403 201	1 499 400
Капитал, внесенный сверх номинала	43 911	39 691	42 412
Нераспределенная прибыль и прочие резервы	5 411 314	4 529 570	4 840 104
Прибыль текущего года	1 431 418	1 057 605	857 619
Итого капитал	8 926 973	7 030 067	7 239 535
Итого обязательства и капитал	53 648 131	41 205 337	46 243 710

Главный Бухгалтер  Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансов и Деятельности  Нурдин Илебаев

Председатель Правления  Ариф М. Али





ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 30 сентября 2023 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	30.09.2023	30.09.2022
Процентные доходы	3 049 853	1 967 513
Процентные расходы	(1 137 395)	(785 978)
Чистый процентный доход до убытков от обесценения по процентным активам	1 912 458	1 181 536
Доход (убыток) от обесценения по процентным активам	41 251	217 230
Чистые процентные доходы	1 953 708	1 398 766
Комиссии полученные	895 464	533 656
Комиссии уплаченные	(522 815)	(286 180)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	902 892	750 673
Доход (убыток) от дочерних компаний	4 829	4 590
Доход (убыток) от ассоциированных компаний	141 047	83 709
Прочие доходы	17 702	33 210
Доход (убыток) от обесценения по прочим операциям	(144 836)	(135 229)
Чистые непроцентные доходы	1 294 283	984 430
Резерв на налоги помимо налога на прибыль	-	-
Операционные доходы	3 247 992	2 383 196
Операционные расходы	(1 650 773)	(1 201 765)
Прибыль от операционной деятельности	1 597 218	1 181 430
Прочие неоперационные доходы и расходы	-	-
Прибыль до налогообложения	1 597 218	1 181 430
Расходы по налогу на прибыль	(165 801)	(123 825)
Чистая прибыль (убыток) за период	1 431 418	1 057 605
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за период	1 431 418	1 057 605

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

Председатель Правления



Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Ариф М. Али

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
по состоянию на 30 сентября 2023 года (включительно)**

Наименование экономических нормативов и требований	Установленное значение норматива	Фактическое значение норматива
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (K1.1)	не более 20%	8,5%
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (K1.2)	не более 15%	0,1%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (K1.3)	не более 30%	2,8%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (K1.4)	не более 15%	9,6%
Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (K2.1)	не менее 12.5%	23,3%
Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (K2.2)	не менее 7.5%	19,7%
Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (K2.3)	не менее 6%	19,7%
Лeverаж (K2.4)	не менее 6%	11,5%
Норматив (показатель) ликвидности банка (K3.1)	не менее 45%	76,2%
Дополнительный запас капитала банка (индекс "буфер капитала")	не менее 29%	25,4%

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

Председатель Правления



Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Ариф М. Али